

2026-жылдын 31-августка карата ФӨЭСке ылайык финансылык абал жөнүндө отчет (кошкондо)

	Отчёттук мезгил Август 2026 ж миң сом	Мурунку мезгил Август 2025 ж миң сом	Отчёттук мезгил Декабрь 2025 ж миң сом
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	14 917 409	12 880 614	18 294 139
Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп	16 099 885	15 690 322	18 676 235
Коммерциялык банктардагы "Ностро" эсептери	2 716 358	3 118 878	11 944 028
Акча рыногунун жалпы активдери	33 733 652	31 689 814	48 914 402
Амортизацияланган нарк боюнча кармалган баалуу кагаздар	19 937 495	3 427 624	3 313 317
Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги каражаттар	21 392 268	20 139 590	14 874 393
Банктарга жана башка финансы-кредит уюмдарына берилген насыялар	-	215 599	133 297
Баанын түшүүсү үчүн резерви алып салгандан тышкары	-	(583)	(2 646)
Банктарга жана башка финансы-кредиттик мекемелерге жалпы насыялар	-	215 016	130 651
Кардарларга берилген насыялар	101 035 002	73 827 059	85 498 215
Баанын түшүүсү үчүн резерви алып салгандан тышкары	(5 932 604)	(2 395 871)	(2 745 327)
Кардарларга берилген насыялар	95 102 398	71 431 189	82 752 888
Жалпы таза насыялар	95 102 398	71 646 205	82 883 539
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кардарларга берилген насыялар	9 415 123	5 036 412	6 019 275
Баанын түшүүсү үчүн резерви алып салгандан тышкары	(205 401)	(257 850)	(171 010)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кардарларга берилген каражаттардын таза наркы	9 209 722	4 778 562	5 848 266
Пайда же чыгым аркылуу адилеттүү нарк менен бааланган финансылык активдер	9 109	326 203	70 268
Репо-бүтүмдөр	500 946	-	-
Негизги каражаттар	3 775 289	3 504 146	3 603 283
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча негизги каражаттар	34 538	15 379	19 410
Материалдык эмес активдер	1 577 535	1 076 961	1 406 255
Колдонуу укугу түрүндөгү активдер	393 870	311 430	242 971
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча колдонуу укугу түрүндөгү активдер	41 948	9 662	50 379
Башка активдер	24 575 144	5 990 138	8 204 699
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча башка активдер	58 147	61 144	28 779
Жалпы активдер	210 342 061	142 976 857	169 459 960
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕ			
Кардарлардын каражаттары	151 996 822	110 958 202	130 753 947
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча тартылган кардарлардын каражаттары	5 460 212	2 021 429	3 347 654
Банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын эсептери жана депозиттери	699 286	416 248	615 708
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын эсептери жана депозиттери	2 597	10 203	11 062
Башка карыз каражаттары	689 210	939 138	851 833
Учурдагы пайда салыгы боюнча милдеттенме	293 629	311 357	387 904
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	168 247	90 052	157 774
Пайда же чыгым аркылуу адилеттүү нарк менен бааланган финансылык милдеттенмелер	4 570	-	-
Ижара боюнча милдеттенмелер	405 008	322 907	246 768
Ислам принциптерине ылайык каржылоо ижара боюнча милдеттенмелер	43 742	-	50 756
Башка милдеттенмелер	23 373 870	7 833 112	10 145 116
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча башка милдеттенмелер	112 180	39 558	4 441
Милдеттенмелердин жыйынтыгы	183 249 373	122 942 206	146 572 962
КАПИТАЛ			
Жаргыллык капитал	18 796 729	13 537 596	13 537 596
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	8 295 345	6 497 055	9 349 347
Ислам продукциясы үчүн пайданы тендөө резерви	614	-	55
Капиталдын жыйынтыгы	27 092 688	20 034 651	22 886 998
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН ЖАНА КАПИТАЛДЫН ЖЫЙЫНТЫ	210 342 061	142 976 857	169 459 960
Башкармалыктын төрагасы			Ишенбаев М.Б.
Башкы бухгалтер			Райынбекова М.Б.
Улуттук банктын талаптарына ылайык камдар:			
Финансы-кредиттик уюмдарга берилген кредиттердин наркынын тө	(7 419 323)	(3 319 851)	(4 171 115)
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсү үчүн резе	(124 189)	(141 432)	(78 701)
Каржылоонун ислам принциптери боюнча кардарларга берилген ка	(41 906)	(36 286)	(42 509)
Башка финансылык активдердин нарксыздануусуна кам көрүү	62 736	93 780	179 787
Кепилдиктердин жоболору			

"Мбанк" ААК

2026-жылдын 31-августка карата ФОЭСке ылайык кирешелер, чыгашалар жана жалпы кирешелер тууралуу отчет

	Отчет мезгили Август 2026 ж миң сом	Мурунку мезгил Август 2025 ж миң сом
Натыйжалуу пайыздык чен аркылуу эсептелген пайыздык кирешелер	14 723 705	9 116 572
РЕПО бүтүмдөрү боюнча пайыздык келишим	1 341	-
Пайыздык чыгашалар	(5 359 493)	(2 685 870)
Пайыздык активдердин наркынын төмөндөшүнө резервдерди түзгөнгө чейинки пайыздар эсептелген таза пайыздык киреше	9 365 553	6 430 702
Пайыздар чегерилген активдердин наркынын төмөндөшүнө пайыздар чегерилген резервди түзүү	(2 867 502)	(931 955)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	6 498 051	5 498 746
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кирешелер	833 740	473 222
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча чыгашалар	(149 534)	-
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча нарксыздануу үчүн резервди түзгөнгө чейин накта киреше/чыгаша	684 206	473 222
Ислам принциптерине ылайык каржылоого берилген каражаттар боюнча нарксыздануу үчүн резерв түзүү	(69 787)	(42 322)
ИСЛАМ ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЫЛАЙЫК КАРЖЫЛОО БОЮНЧА ТҮШКӨН ТАЗА КИРЕШЕ/ЧЫГАША	614 419	430 900
Комиссиялык кирешелер	5 501 134	4 438 514
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча комиссиялык кирешелер	80 405	47 655
Комиссиялык чыгашалар	(4 213 015)	(2 814 408)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча комиссиялык чыгашалар	(552)	(327)
Киреше же чыгашанын калыс баа менен бааланган каржы шаймандары боюнча накта киреше	(39 449)	(85 683)
Чет элдик валюта менен болгон операциялар боюнча таза киреше	3 062 556	3 311 393
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча чет элдик валюта менен болгон операциялар боюнча таза киреше	19 177	16 172
Баалуу металлдар менен операциялардан таза киреше	7 241	-
Башка кирешелер	110 518	12 680
ТАЗА ПАЙЫСЫЗ КИРЕШЕ	4 528 015	4 925 997
ОПЕРАЦИЯ БОЮНЧА ТҮШКӨН КИРЕШЕЛЕР	11 640 485	10 855 643
Операция боюнча кеткен чыгашалар	(6 382 604)	(5 343 991)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча операциялык чыгашалар	(71 498)	(53 436)
ОПЕРАЦИЯ БОЮНЧА КЕТКЕН ЧЫГАШАЛАР	(6 454 102)	(5 397 427)
Башка операциялар боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервдерди түзүү	(139 992)	(272 196)
Салык салынганга чейинки пайда	5 046 391	5 186 020
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(484 000)	(571 900)
Таза пайда	4 562 391	4 614 120
Жалпы кирешелердин жыйындысы	4 562 391	4 614 120
Бир акциядан түшкөн киреше	1.213613	1.704187
Башкармалыктын төрагасы	 	
Башкы бухгалтер		
Таза пайда:	4 357 157	4 495 494
Акциядан түшкөн пайда:	1.159020	1.660374

Ишенбаев М.Б.

Райынбекова М.Б.



**2026-жылдын 01 сентябрга карата
экономикалык стандарттардын сакталышы
жөнүндө маалымат "Мбанк" ААКсы**

Экономикалык стандарттардын аталышы жана банктын кошумча капиталдык резервдерин колдоо («капитал буфери» көрсөткүчү)	Белгиленген стандарттык маани	Нормативдин чыныгы мааниси
Банк менен байланышпаган бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20% ашык эмес	3.5%
Банк менен байланышкан бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	20% ашык эмес	1.4%
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30% ашык эмес	1.5%
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K 1.4)	20% ашык эмес	0.0%
Суммардык капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.1)	14% кем эмес	19.9%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (K 2.2)	9.5% кем эмес	17.4%
Биринчи деңгээлдеги негизги капитал K2.3	8% кем эмес	17.4%
Лeverаж (K2.4)	6% кем эмес	9.2%
Банктын ликвиддүүлүк ченеми (3.1)	45% кем эмес	57.1%
Узун ачык валюта позицияларынын суммардык чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (K 4.2)	20% ашык эмес	2.4%
Кыска ачык валюта позицияларынын суммардык чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (K 4.3)	20% ашык эмес	4.5%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	20% кем эмес	22.4%

Башкармалыктын төрагасы

Башкы бухгалтер



Ишенбаев М.Б.

Райынбекова М.Б.